

Доллар кымбаттап, теңге арзандады. Сомдун абалы кандай болот?

Улуттук банк казак теңгесинин девальвацияланышына, башкача айтканда буга чейинки курсун жасалма колдоп туруу чечиминен баш тарткандыгына байланыштуу Кыргызстан сомдун курсун тең салмакта кармап туруу максатында 12-февраль күнү валюта базарына 27 млн. доллар чыгарды.

БАШЫ БИРИНЧИ БЕТТЕ

Улуттук банктын акча-насыя операциялар башкармалыгынын башчысы Раушан Сейткасымова маалымат жыйынында билдиргендей, улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен төртүнчү ирет интервенция жасады. “Казакстан девальвацияны аргасыз жасады. Ал эми бизде “Кумтөрдү” эске албаганда ири өндүрүш жок болгондуктан, валюта базарына кайдыгер кароого мүмкүн эмес. Биринчи жолу 21-январда - 9,9 млн. доллар, 24-январда - 17,5 млн. доллар, 5-февралда - 7 млн. доллар, ал эми 12-февраль күнү - 27 млн. доллар чыгарылды. Жалпысынан 62 млн. доллар интервенция жасалды”, - деди Р.Сейткасымова.

Улуттук банктын акча-насыя операциялар башкармалыгынын башчысы Раушан Сейткасымова маалымат жыйынында билдиргендей, улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен төртүнчү ирет интервенция жасады. “Казакстан девальвацияны аргасыз жасады. Ал эми бизде “Кумтөрдү” эске албаганда ири өндүрүш жок болгондуктан, валюта базарына кайдыгер кароого мүмкүн эмес. Биринчи жолу 21-январда - 9,9 млн. доллар, 24-январда - 17,5 млн. доллар, 5-февралда - 7 млн. доллар, ал эми 12-февраль күнү - 27 млн. доллар чыгарылды. Жалпысынан 62 млн. доллар интервенция жасалды”, - деди Р.Сейткасымова.



СУРӨТ: УЛУТТУК БАНКТЫН БАСМА СӨЗ КЫЗМАТЫ

Айрым серепчилер казак теңгесинин кескин түшүп кетиши кыргыз экономикасына да өз таасирин тийгизиши мүмкүн деп айтууда. Жалпы жонунан алганда импорттолгон товарлардын баасы жогорулап, ошол эле учурда экспортко пайда алып келиши ыктымал.

Улуттук банктын төрайымынын орун басары Сүйөркул Абдыбали тегин бул экономикалык кыйынчылык кыргыз сомун кыйгап өтөт деген ишенимде. “Эң негизгиси азык-түлүккө болгон баа кескин көтөрүлбөйт деп үмүт артып турабыз. Эки өлкөнүн соода байланышы болгондуктан, Казакстанга товар экспорттогондо анын

кайсы акча менен болорун билүү керек. Эгерде казак теңгеси менен экспорттолгон товар болсо, анда кыйынчылык болот. Бирок, бактыга жараша Орусия менен Казакстандан импорттолгон товарлар доллар түрүндө жүргүзүлөт”, - деди ал.

Акыркы күндөрдө Бишкектеги валюта базарында доллардын баасы 52,5-53 сомго дейре чыкты. Доллардын кескин кымбатташы Американын Федералдык резерв системасындагы өзгөрүүлөр доллардын дүйнөлүк валюта базарларында азаюусуна, ошол эле учурда кунун бекемдөөсүнө алып келди. Кыргызстанда жыл башынан бери доллардын курсу эки сомго чейин кымбаттаган.